



Кыргыз-Түрк “Манас” университети менен “Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы” юридикалык жактардын ассоциациясы ортосунда кызматташтык тууралуу

МЕМОРАНДУМ

Бир тараптан Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин атынан ректор проф., докт. Алпаслан Жейлан жана “Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы” юридикалык жактардын ассоциациясы (мындан ары – МФУ ассоциациясы) жоопкерчилиги чектелген коому атынан Башкы мүдүр Акбаралиев Алишер Аскаралиевич мындан ары бирге Тараптар деп аталуучулар,

- өз ара кызматташтыктын маанилүүлүгүнө көңүл буруп, билим берүү, илим, инновация жана технология жаатында маалымат жана тажрыйба алмашуу;

- жалпы кесиптик артыкчылыктарды эске алуу менен илимий изилдөөлөрдү, маалымат алмашууну жана кызматташууну кеңейтүү максатында ушул кызматташуу жөнүндө Меморандумду түзүштү.

1-берене:

Ушул Меморандум макулдашылган Тараптардын билим берүү жана илимий изилдөө жаатындагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты ишке ашыруусу үчүн аткарууга тийиш болгон шарттарды аныктайт.

2-берене:

Макулдашылган Тараптар мыйзамга ылайык төмөнкү багыттар боюнча кызматташат:

1. эки тарапты тең кызыктырган маселелер боюнча биргелешкен конференцияларды, тегерек столдорду жана семинарларды өткөрүү;
2. **МФУ ассоциациясы** кызматкерлеринин билим деңгээлин жогорулатуу үчүн сабактарды жана тренингдерди уюштуруу;
3. **МФУ ассоциациясы** тарабынан сунушталган маселелер боюнча биргелешкен илимий изилдөөлөрдү жана долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин адистери жана зарыл учурда бул долбоорлорду каржылоого чет өлкөнүн илим изилдөө борборлорунун жана донордук уюмдарынын өкүлдөрү да катыша алышат;
4. **МФУ ассоциациясы** тарабынан атайын аныкталган ФОЭСтин (IFRS) “Финансылык инструменттер” деп аталган 9-стандарты жана “Эффективдүүлүк анализи” багытында артыкчылыктуу тартипте иштей баштоо;
5. **МФУ ассоциациясы** жүзөгө ашырган долбоорлор боюнча Кыргыз-Түрк “Манас” университети тарабынан илимий изилдөөлөрдүн, методологиялык жана

аналитикалык иликтөөлөрдүн, илимий-практикалык конференцияларды жана башка иштердин аткарылышын камсыз кылуу;

6. Тараптардын ортосунда мезгил-мезгили менен маалымат алмашуусун камсыз кылуу.

3-берене:

Бул Меморандумдун алкагында жүзөгө ашырыла турган иш-чаралар төмөнкү шарттарга ылайык келиши керек:

1. долбоорлор жогорку билим берүүнүн жана илимий изилдөөлөрдүн деңгээлинде ишке ашырылып, Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүгүүсүнө кызмат кылууга тийиш;
2. долбоорлор илимий, окуу-тарбиялык жана практикалык мааниге ээ болушу керек жана эки тараптуу кызматташтык өз ара пайдалуулук жана тең укуктуулук принциптеринин негизинде ишке ашырылышы керек.

4-берене:

Бул Меморандумга ылайык, Университет төмөнкү багыттар боюнча кызматташууга даяр:

1. МФУ ассоциациясыга практика өтүү үчүн университеттин 3 (үчүнчү) курсунун студенттерин жана МФУ ассоциациясыга ишке орношуу үчүн университеттин 4 (төртүнчү) курсунун студенттеринин резюмесин МФУ ассоциациясы кароосуна берүү;
2. МФУ ассоциациясыга студенттердин тизмесинен талапкерлерди тандоо мүмкүнчүлүгүн берүү;
3. МФУ ассоциациясынын макулдугу менен практикалык окууга кирген студенттерди бул практикадан өтүү үчүн программалар жана көрсөтмөлөр менен камсыз кылуу;
4. Студенттердин практикалык сабактарынын өтүшүн ишке ашыруу, аны уюштуруу жана өткөрүү боюнча студенттерге кеңеш берүү;

Бул Меморандумга ылайык, МФУ ассоциациясы муктаждыктарды жана рационалдуулукту эске алуу төмөнкү багыттар боюнча кызматташууга даяр:

1. МФУ ассоциациясыга практика өтүү үчүн Университет тарабынан сунушталган 3 (үчүнчү) курстун студенттеринин жана МФУ ассоциациясыга ишке орношуу үчүн 4 (төртүнчү) курсунун бакалавриат студенттеринин талапкерлерлигин кароо;
2. МФУ ассоциациясы практикага келген студенттерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;
3. Студенттерге кесиптик компетенттүүлүгүн көрсөтүү жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн берүү;
4. Студентке практика жузундо машыгуу үчүн орун жана коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылуу;

5. Практикалык окууга келген студенттерге МФУ ассоциациясы жетектөөчү адистеринен көрсөтмөлөрдү берүү;
6. Келген студенттерди МФУ ассоциациясы иш алыпарусуу жонундо, түзүмү жана эмгек тартиби менен тааныштыруу;
7. Практика аяктагандан кийин күндөлүккө тиешелүү комментарийлерди жазуу жана студенттин аткарган иши жана жетишкендиги жөнүндө кыскача мүнөздөмө жазуу.

5-берене:

Бул кызматташтыкты ишке ашырууда каржылык жана уюштуруу маселелери 2-беренедө көрсөтүлгөн багыттар боюнча эки тараптуу макулдашуулардын алкагында талкууланат жана чечилет.

6-берене:

Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык ушул Меморандумдун негизинде өз ара кызматташуунун алкагында биргелешкен иш-чаралардын натыйжасында жаратылган интеллектуалдык менчик объекттерине укуктарды адилеттүү бөлүштүрүүнү жана натыйжалуу коргоону камсыз кылууга милдеттенишет.

7-берене:

Макулдашуучу Тараптар эки тараптуу кызматташтыктын маселелерин координациялоо жана биргелешкен иш планын даярдоо үчүн жооптуу адамдарды дайындашат.

8-берене:

Бул Макулдашуу ага Тараптардын өкүлдөрү кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет.

9-берене:

Бул Меморандум 5 жыл күчүндө болот. Тараптардын жазуу түрдө макулдашуусунун негизинде мөөнөтү узартылышы мумкун.

10-берене:

Тараптар ушул Меморандумга тиешелүү же анын натыйжасында алынган купуя маалыматтарга (ооз эки жана документтер ж.б.) ар дайым сыр сактоого тийиш. Тарап купуя маалыматтарды ачыктоого экинчи Тараптын макулдугунун негизинде гана уруксат берилет. Ушул беренедө коюлган сыр сактоо талаптар Меморандумдун колдонулушу токтотулгандан кийин беш (5) жыл бою толук күчүндө калат.

11-берене:

Эки тараптын макулдугу менен кол коюлуп, Меморандумга киргизилген толуктоолор жана өзгөртүүлөр анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

12-берене:

Бул Меморандумду ишке ашыруунун жүрүшүндө Тараптардын ортосунда пайда болгон пикир келишпестиктер сүйлөшүү жолу менен чечилет.

13-берене:


Бул Меморандумду ишке ашырууга жана маселелерди чечүүгө байланыштуу жоболор Меморандумда каралбаса, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жөнгө салынууга тийиш.

Бул Меморандум ар бири бирдей юридикалык күчкө ээ эки нускада кыргыз жана түрк тилдеринде түзүлдү. Эгерде эки тилдин ортосунда карама-каршы пикир жаралса, кыргыз тилиндеги мааниси колдонулат жана юридикалык күчкө ээ болот.

Кыргыз-Түрк “Манас” университети

Дареги: 720038, Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары, Ч.Айтматов атындагы
студенттик шаарча(Жал)

Жейлан А.
Ректор



МФУ ассоциациясы

Дареги: 720005, Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары, Горкого 27/1 7 этаж
,каб.708

Акбаралиев А. .
Башкы мүдүр





Kırğızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Mikrofinans Kuruluşları Birliđi Tüzel Kişiler Birliđi Arasında İşbirliđi

MUTABAKAT ZAPTI

Bir taraftan, Kırğızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN ile diđer taraftan, Mikrofinans Kuruluşları Birliđi Tüzel Kişiler Birliđi Arasında İşbirliđi (ileride MKB Birliđi olarak anılacaktır) Limited Şirketi Genel Müdürü Alişer AKBARALIYEV (ileride birlikte Taraflar olarak anılacaklardır),

- karşılıklı işbirliđinin önemini dikkate alarak, eğitim, bilim, inovasyon ve teknoloji alanında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak;

- genel mesleki avantajları dikkate alarak, bilimsel araştırma, bilgi alışverişi ve işbirliđini genişletmek amacıyla bu İşbirliđi Mutabakat Zaptını imzalamışlardır.

Madde 1.

Bu Mutabakat Zaptı, eğitim ve bilimsel araştırma alanında karşılıklı yarar sağlayan işbirliđinin uygulanması için Taraflarca yerine getirilmesi gereken şartları belirler.

Madde 2.

Taraflar, aşağıdaki alanlarda mevzuata uygun olarak işbirliđi yapmayı kabul ederler:

1. Her iki tarafı ilgilendiren konularda ortak konferans, seminer ve yuvarlak masa toplantılarının düzenlenmesi;
2. **MKB Birliđi** personelinin eğitim düzeyinin artırılmasına yönelik ders ve eğitimlerin düzenlenmesi;
3. **MKB Birliđi** tarafından önerilen konularda ortak bilimsel araştırma ve projeler yürütmek üzere Kırğızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin uzmanları ve gerektiğinde yabancı bilimsel araştırma merkezleri ve donör kuruluşların temsilcileri, bu projelerin finansmanına katılabilir;
4. **MKB Birliđi** tarafından özel olarak tanımlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın (IFRS) 9 "Finansal Araçlar" standardı ve "Verimlilik Analizi" doğrultusunda öncelik sırasına göre çalışmaya başlanması;
5. **MKB Birliđi**'nce yürütülen projeler ile ilgili olarak Kırğızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından bilimsel araştırmalar, metodolojik ve analitik incelemeler, bilimsel-uygulamalı konferans ve diđer faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak;
6. Taraflar arasında periyodik olarak bilgi alışverişinde bulunulmasını sağlamak.

Madde 3.

Bu Mutabakat Zaptı kapsamında yürütülecek olan faaliyetler aşağıdaki koşullara uygun olmalıdır:

1. Projeler yükseköğretim ve bilimsel araştırma düzeyinde uygulanmalı ve Kırgız Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınmasına hizmet etmelidir;
2. Projeler bilimsel, eğitsel ve pratik değere sahip olmalı, ikili işbirliği karşılıklı yarar ve eşitlik ilkelerine dayalı olarak yürütülmelidir.

Madde 4.

Bu Mutabakat Zaptına göre Üniversite, aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmaya hazırdır:

1. MKB Birliği'nde staj yapmak üzere Üniversitenin 3. (üçüncü) sınıf öğrencileri ve MKB Birliği'nde çalışmak üzere 4. (dördüncü) sınıf öğrencilerinin özgeçmişlerini MKB Birliği'nin himayesine vermek;
2. MKB Birliği'ne öğrenci listesinden adayları seçme olanağını vermek;
3. MKB Birliği'nin onayı ile uygulamalı eğitime katılan öğrencilerin stajını tamamlaması için program ve talimatlar sağlamak;
4. Öğrencilerin uygulamalı derslerinin uygulanması, düzenlenmesi ve yürütülmesi konusunda öğrencilere danışmanlık yapmak;

Bu Mutabakat Zaptına istinaden MKB Birliği, ihtiyaçları ve rasyonelliği dikkate alarak aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmaya hazırdır:

1. MKB Birliği'nde staj yapmak üzere Üniversite tarafından önerilen 3 (üçüncü) sınıf öğrencileri ve MKB Birliği'nde çalışmak üzere 4 (dördüncü) sınıf öğrencilerinin adaylıklarını değerlendirmek;
2. Staj yapmaya gelen öğrenciler için bilgilendirici etkinlikler düzenlemek;
3. Öğrencilere mesleki yeterliliklerini göstermek ve geliştirme fırsatı vermek;
4. Öğrenciye staj sırasında uygun bir yer ve güvenli çalışma şartlarını sağlamak;
5. Staj yapmaya gelen öğrencilere MKB Birliği'nin önde gelen uzmanlarından talimatlar vermek;
6. Gelen öğrencilere MKB Birliği'nin faaliyetleri, yapısı ve çalışma düzeni hakkında bilgi vermek;
7. Staj bitiminden sonra staj dosyasına ilgili yorumları yazmak ve öğrencinin yaptığı çalışmaları ve başarıları hakkında kısa bir referans mektubu yazmak.

Madde 5.

Bu işbirliğinin uygulanmasında meydana gelebilecek mali ve organizasyonel konular, 2. maddede belirtilen alanlarda ikili anlaşmalar çerçevesinde ele alınacak ve çözüme kavuşturulacaktır.

Madde 6.

Taraflar, Kırgız Cumhuriyeti'nin kanununa uygun olarak bu Mutabakat Zaptı'na dayanarak karşılıklı işbirliği çerçevesinde yürütülen ortak faaliyetler sonucunda elde edilen ürünler üzerindeki fikri mülkiyet haklarının adil bir şekilde dağıtılması ve etkili bir şekilde korunmasını sağlamayı taahhüt ederler.

Madde 7.

Akit Taraflar, ikili işbirliği konularının koordinasyonu ve ortak çalışma planının hazırlanması için sorumlu kişileri tayin edeceklerdir.

Madde 8.

Bu Mutabakat Zaptı, Tarafların temsilcilerince imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 9.

Bu Mutabakat Zaptının yürürlük süresi 5 yıl olup, Tarafların yazılı mutabakatı ile uzatılabilir.

Madde 10.

Taraflar, bu Mutabakat Zaptı ile ilgili veya bunun sonucunda elde edilen gizli bilgilerin (sözlü ve yazılı vb.) gizliliğini her zaman koruyacaklardır. Taraflardan biri, yalnızca diğer Tarafın izni ile gizli bilgileri ifşa edebilir. Bu maddede belirtilen gizlilik talepleri, bu Mutabakat Zaptı'nın sona ermesini takip eden beş (5) yıllık bir süre boyunca tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Madde 11.

Her iki tarafın rızasıyla imzalanan Mutabakat Zaptı'nda yapılan ilave ve değişiklikler, onun ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 12.

Bu Mutabakat Zaptı'nın uygulanması sırasında Taraflar arasında meydana gelen anlaşmazlıklar müzakere yoluyla çözülecektir.

Madde 13.

Bu Mutabakat Zaptı'nın uygulanması ve meselelerin çözümüne ilişkin hükümlerin Mutabakat Zaptı'nda öngörülmemesi halinde, Kırgız Cumhuriyeti'nin yasasına uygun olarak hareket edilecektir.

Bu Mutabakat Zaptı, Kırgızca ve Türkçe olmak üzere aynı ispat gücüne sahip iki nüsha halinde düzenlenmiştir. İki dil arasında uyuşmazlık çıkması halinde, Kırgızca olan metin geçerli olup, yasal güce sahip olacaktır.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Adres: 720038, Kırgız Cumhuriyeti,
Bişkek şehri, Cengiz AYTMATOV Kampüsü
(Cal),

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Rektör

MKB Birliği

Adres: 720005, Kırgız Cumhuriyeti,
Bişkek şehri, Gorkiy Sokağı, 27/1 7.kat, 708
no'lu oda

A.AKBARALİYEV
Genel Müdür